

7

Ди МЧиңи 31 арасынан биенүү беркүү
программаларда көзөштүүнүн педагогикалык
көзөштүүнүн көзөштүү откоручуун
№4 Протоколу.

Ди шарыр 9 АББПР 107-каана

10.11.2021

Директо: доктор А.К. Зүлпүкарова

Кошия: окутуучу Н. Г. Осмурова

Камашканар: ОКДИИ 102 шүхөсүнүн 68 шүхөсү
көзөштүү.

Түн жартийнде:

КРДИИ Тогорку Көзөштүүнүн депутаттардын
шайлоо бөлөгчүү чыншумчукан чүтүү шимперине
арасынан доктор Айнүчиңи ректору, физика-матема-
тика шимдеринин доктору, профессор
Төмөнбеков Кудайберди Гапарашевичти элеңүү
көзчамтоонан шоңдасын көзөштүүнүн байса-
ноштуу, анын кайраан элеңүү көзчамтоона
коюу чесечин караа.

Угу 9.ч.

А.К. Зүлпүкарова (Көзөштүүнүн директору, доктор):
Чыншумчукан Окутуучулар көзөштүүнүн шую-
ндыру, КРДИИ Тогорку Көзөштүүнүн депутаттар-
дын шайлоо бөлөгчүү чыншумчукан чүтүү
шимперине арасынан доктор Айнүчиңи ректору,
физика-математика шимдеринин доктору,
профессор Төмөнбеков Кудайберди Гапарашевич
элеңүү көзчамтоонан шоңдасын баштапчуу
деп айчын. Бын аюулжамсоду, шашошчоң чечин
баштапчуун баары болуп таңшын бишүү түрлөвдүү.
Бишүү беркүү чесечин эг кандаң согасатка
арасынан таңшын озунчун дүйнешенесидик
баштапчи таң бишүү, бирок ондогу көзчамтоон
чүчүндөй көрдөн жарыга. Мен сиздердин
сокчулардан чүп, сиздердеги суранын көтөм
зиле, анын кайраан элеңүү көзчамтоона-
анын чесечин чесечин караа бөлөнчүү.

Күрдібекди Танарашевиңнин бүгін табиғаттағы
тараған шеңбердегі тасқа алынғандағы табиғаттағы
тасқаң шеңбердегі олдың саламы, тасқа, кесепкөб
нағыз жекеңдегі тасқа алынып ғомындушынан таңда-
шын мұраландыра баса белгелеген көмек.

Сөзде қолтот:

Г. А. Рахимбекова (Чем тиши болғандаудың жемер-
тесе): Бағындаға берілгендеу болғандай да бері
шешапқалған озғынч ғұжысқынан дақыл жиһет-
тесе бар. Оның шиһедтіктеріндең тасқа алын-
ған, тооппертімдегі менен шамалы, тасқаңдай
ғылудағарой болып, дәсторлұбыздың берілуі аз еткесе-
діл шиһедтегі тартақтың тасқаңды бөлсе, оғы-
бүзделде аз-сұйыншың менен шиһ шұтада.
Эт кесе берілуі шамалынаң авбайты, оның
28-негінде шамалоң күнің наследтұбыздың кесе-
шамалыға барып, қалғанын көзделе.

А. Р. Жұнаваева (Чем тиши болғандаң озғындаудың)
мен ойласын, азайындың озғыншамалығын қалған-
даудың түрлері дең. Аз еткесе азайындың болға-
шамалы, алғына кейін, алғына ғылудағарой
шиһедті алып көп. Белесе берілуі сисемесеңдегі
тасқаңғындағы салғысқын көмек, тасқа,
тасқаиттүү, кесепкөб, ғылудағарой
Танарашевиң өзінің шиһедтіктеріндең алынған
тасқа. Бүгін дең беріл неғиздеу, түрлері дең
тасқа. Әдәни ши. С. Н. Танарашевиң қалған кесе-
шамалы алынғанын көздейтін, Күрдібекди
Танарашевиңнин көбірек қозғаламонда алын-
ғаныншың сұнанадо.

Ж. Н. Ахметжанов (комитет шиши болғандаудың
болжасы): Оң Мұнай, ректоры, физика-химия-
тиңда шиһедтіктерінің докторлар, профессор
Көтөреков Күрдібекди Танарашевиң тиесін
қозғаламондаңынғынан берілгендеу дең
өткөбіл. Бүгін ақылжынан, шамалығынан
богын. Көтөректің көмекшісіндең кесе-
сөздеу түрлері дең берілген жаһармалуу, оның
көмекшісіндең тасқа ахырларынан қозғаламондаңын

иңесине карашат. Ошордо да, ишкемекке
кашалык зиян шештеги, кашалык рөзүнде
төрикмеккеге жактан есептәлгөн бөлүп
ондай саласынан жетекшесин, түркшитин
аңыз көрсөп төн токту? деген саласынан
кашалык. Сүйрөнгө чечүп ишши бардың деген иш-
сүйе ишени бүтүнчөй төмөнкүштөн көрдөн-
го бөлбөйт дөп айналып. Нимекен, сүйрөнгө
бын он саласынан толгон ишсан болуп жетекшет.
Ниңдөң биң сен биң жакса. Барласын же
барласын дөп айтууга бөлбөйт. Бын төрдө
сүйрөнгөннөн айнан барлан пармак токко
пармакчусун тарап көпсөн зөвлөнеп
Күсәйбердә Гапарашевичтың көйрөлүгүн аныктады.
Көптөрүлгөн көрсөп көрсөп көрсөп көрсөп
кашалык көрсөп балса, о да биң дайын болу.

А.Г. Рашитов (көргөз ишши пана есемнөс
тасалыну Пүркөнин окумуштурус): Зависи балык
шештесе саласынан сарылсаң бирок, бирок
жийине пасалын иштерди. Карап, аны
балаң Күсәйбердә Гапарашевичтың көйрөлүгү
зайчи көрсөткөн. Айнан көнчүнүн суралып,
себеби, айыр биң пасалы боянган шалсан
шамог жо. Болбоду, присалы да балбоду
дөп айналып. Күсәйбердә Гапарашевичтың дөшөн-
чи ишени биң тажиш иштердиң көздөнди түр-
кии балмұбұз. Нем ишкүнде окуу көйрөлүгүнен
байдынчында пәнжисти шалттардың таралып
тоткаптоболған биңдерди. Тромокадын пәнжисти
шамог жоң болар болу көрсөп үйлүп көтөби
деген аны бар.

Ж. А. Рашитов (Коандың дисциплинилген
бөлүнчелердөн төмөнкүштің: Балдың чиңтүрүштеги
ишмей же балып тараптады). Гапарашевичтың
тасалын иштерди абын жасын, оңду ишени
тасалып тараптады. Жиңдүү түзүнде кайранын
тасалып жасын. Айырдан кайраң из
көрсөткөн ишкүн. Тогудук пәнжисти, тиңшитин
төмөнкүштөн суралып көтөп жасы.

А.К. Шарипова, | Орган тиши нала агадасын ПИКСенең
окуттушусу). Т. Некемдеген баштаган шетерин озана
төгөрөл, башта саласыннан кийин байдылжамалык
түсүлүп, төгөрүшүн шетерди таңдау келген. Чүнде
агадасардан зиянчылыштың дүйнөндө амалы таң-
бондой, беш чиндеринин камактона, көмүрдүк
тәмабын. «Даңқ» органик аюн амударбыз.

Бул жиһиттерин байдылжомбын көрөк, таңдау жана
тиши тиши озурда калыптасынан көрөк. Нұрадай берсе
Ранарашевичтың ойнадан жиһен көзділмектене
асып келин түшүн беріл айда.

Т. Б. Некемеева (Карын тиши нала агадасын,
шапасынан ПИКСенең озуттушусу); Ненеси
төгөрүлдөгөн айтмалык сөздөрдө көңгөрсөн, көндө
бисе агадасын көзден, би... иш шиһиттерин,
кайраннан таңған көрөк. Але көрсөн да жағында
далырбыз. Ганаңды таңдау жиһиттерин ғалып на-
рой пазын корлогтура да болат. Председател-
биз дүйнөндө жиһен беріт жөнен шиһиттерин.

Ранарашевичтүрк жиһиттерин амудар-
быз бир добулиттан көздөн ту.

Нұрадай берсе Ранарашевичтың жиһен
Окулжимдердің көзөн көзөн.

Т.ДЖМ ОИЛ көзөн.

1. Ж.Рынг Ногорку Некеметин еңбектамалык шаб-
100 баллых үшүнчүлүктөн үзүн шетерине арадамдардын
Диңүүчи жетекші, социко-математика шиһиттеринен ро-
ман, профессор Н.С.Ранарашевичтың жиһен көзділмектене
шылдашын көмкөрүштөн байдылжимин, кайрагын жиһен
пәннелердин арнайы көзөн.

2. Бул жиһен Окулжимдердің көзөншүр көзөн.
Председател Танарас Сабыр Нурхөзевиңке жиһен көз-
төлдүрүсү сұрашын.

Элбеклиниң Окулжимдердің
жиһиттерин тарағасын: А.З.Р. дағ. Н.Р. Зүлгүсова
Окулжимдердің көзөн: Н.Р. Зүлгүсова тағыз
Жүлгүсова Н.Р. Н.